

К Е Л И Ш И М

Жалал-Абад шаары

«07» 09

2020 ж.

Биз, төмөндөгү кол койгондор: Илимий–изилдөө медициналык-социалдык институтунун ректору, ф-м.и.д., профессор К.Б.Тампагаров, мындан ары ИИМСИ нин Уставынын негизинде, Ботокараев Кумарбек Пазылович Жалал-Абад областтык клиникалык орууканасынын директору, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 5.08.2008-жыл №425 токтомуна ылайык «Окуу жана өндүрүштүк практикалар» жобосунун негизинде ИИМСИ де практикаларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча талаптарга ылайык төмөндөгү келишимди түздү:

1. «ЖАОКБ» милдеттенет:

- 1.1. ИИМСИ нин медициналык окуу жайынын өндүрүштүк практикаларын өткөрүү үчүн календардык планга ылайык өткөрүүгө 600 орун берилет.
- 1.2. Студенттердин өндүрүштүк практикасын өткөрүүгө уруксат берүү;
- 1.3. Практиканын нормалдуу өтүшүнө шарт түзүү;
- 1.4. Медициналык окуу жайы менен илимий усулдук иштерди бирдикте аткаруу;
- 1.5. Илимий усулдук иштердин экспериментин жүргүзүүгө шарт түзүү;
- 1.6. Медициналык окуу жайы «ЖАОКБ» нын бөлүмдөрүнө өндүрүштүк планын сунуштайт жана практикаларын жетектөө үчүн жогорку квалификациядагы адистер дайындалат
- 1.7. Медициналык окуу жайдын усулдук бирикмелеринин башчылары аркылуу алдынкы тажрыйбалуу медициналык адистерди практиканттарга насаатчы кылып бекитип берет;
- 1.8. Студент практика мезгилинде ишканада колдонулуучу жалпы эмгек мыйзамдары, эмгекти коргоонун эрежелери жана ички эмгек тартибинин сактоонун эрежелери менен тааныштырылат ;
- 1.9. Өндүрүштүк практиканын аягында ар бир студенттин аткарган жумушуна жана ал даярдаган күндөлүгүнүн сапатына мүнөздөмө берет.

2. «ИИМСИ» милдеттенет:

- 2.0. «ЖАОКБ» өндүрүштүк практиканы өткөрүүнүн планын сунуштайт;
- 2.1. Практика жетекчисин дайындайт;
- 2.2. Мыйзам чегинде каралган, ИИМСИ нин нормативдик документтерине туура келген тартипте ишканадагы жетекчилеринин жана адистердин эмгек акыларын төлөйт;
- 2.3. Илимий усулдук конференцияларды биримдикте өткөрөт;

3. Тараптардын келишимди аткаруудагы жоопкерчилиги:

- 3.1. Тараптар КР эмгек мыйзамдарынын негизинде практиканы өткөрүү боюнча коюлган милдеттерди аткарууга жооптуу;
- 3.2. Тараптардын ортосундагы келишим боюнча талаштар мыйзам чегинде чечилет;
- 3.3. Келишим биринчи тараптан «ИИМСИ», экинчи тараптан «ЖАОКБ» кол койгондон кийин өз күчүнө кирет;
- 3.4. Келишим мөөнөтү 2020 жылдан 2023 жылга чейин;
- 3.5. Келишим эки нускада түзүлгөн, бири «ИИМСИ» де, экинчиси «ЖАОКБ» да сакталат.

Юридикалык дареги: Илимий –Изилдөө медициналык- социалдык институтуну: 715607, Жалал-Абад шаары, Тоголок Молдо көчөсү №75 «Б».

ИИМСИ нин ректору
Тампагаров К.Б.



ЖАОКБ нын директору
Ботокараев К.П.



«07» 09 2020 ж.

«07» 09 2020 ж.